

КР Социалдык фондуунун төрагасы Төнисбек АБЖАПАРОВ:

"ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНГАНДАР ҮЧҮН КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮНҮН БАЗАЛЫК ЧЕНИ БЕЛГИЛЕНГЕН"

КР нын Социалдык фонду «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Аталган Мыйзам долбоору коомдук талкуулоодон өтүп, министрлөрдөн жана ведомстволордун, бизнес-коомчулугунун катышуусунда түзүлгөн жумушчу топтун курамында Жөндөө таасирине талдоо жүргүзүлдү. Мыйзам долбоору КР Өкмөтүнүн №57 токтому менен жактырылып, Жогорку Кеңеште каралып, 3 окууда кабыл алынды. Президентке кол кооуга киргизилди. Мыйзам ыктыярдуу патенттин негизинде иштеген жана базарларда жеке ишкердик жүргүзгөн жеке ишкерлерге тариф ченин эсептөө үчүн колдонуучу орточо айлык боюнча ченеми гана 2017-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

- Төнисбек мырза, юридикалык жакты түзбөгөн дайкан-фермердик чарбалар үчүн женилдилген тариф чендери белгилендиди. Юридикалык жакты түзбөгөн дайкан чарбалар айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн белгилендиген жогору тарифтерден улам, ири кооперативдерге биригүүнү каалашпайт. Ошондуктан айыл чарба кооперативдерине женилдилген чендер белгиленеби?

- Жаны мыйзам долбоору боюнча айыл чарба кооперативдери үчүн бир катар женилдилген чендер белгиленет. Биринчиден, алар юридикалык жакты түзбөгөн дайкан чарбанын мүчөлөрүндөй эле камсыздандыруу төгүмдөрүн базалык чен өлчөмүндө төлөштөт. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык чени жер салыгынын базалык ченинен оқшош экендигин белгилеп кетүү зарыл. Экинчиден, өз жерин ижарага берген жана ошол эле мезгилде чарбанын кызматкерлери болгон дайкан чарбанын мүчөлөрүнү камсыздандыруу төгүмдөрүн бир эле негиз боюнча төлөө укугу берилген. Бул учурда алар камсыздандыруу төгүмдөрүн базалык ченден же орточо эмгек ақынын 12% өлчөмүндө төлөй алышат

- Учурда жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөн жана жер үлүштөрү бар пенсионерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жатышат. Бул пенсионерлер өздөрүн иш менен камсыз кылышат жана алар өзүн бағуу үчүн, дарыланууга сарпталган чыгымдарын төлөө үчүн тобокелдикке барып иштешет. Андыктан, сиздер алардан камсыздандыруу төгүмдөрүн кармабашыцар көрек деп эсептейбиз.

- Ооба, бүгүн калктын энэ эле аялуу катмарынын бири – пенсионерлер. Пенсия менен камсыздоо деңгээлин жогорулатуу жана пенсионерлердин кызылкылтарын коргоо максатында,

пенсиялар жыл сайын жогорулатылат. Мыйндан сырткары, мыйзам долбоору менен жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөн жана жер үлүштөрү бар пенсионерлерди камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн башотуу каралууда.

- Ишкерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн колдонулган орточо айлык ақынын өтө эле жогору өлчөмдөрү тууралуу маселенин бир нече жолу көтөрүштү. Мунун баары ишкерлерге кошумча оорчулук алып келүүдө. Бул багытта кандай иштер жүрүүдө?

- Орточо айлык эмгек ақынын өлчөмү үктиярдуу патенттин негизинде иштеген жана базарларда иштеген жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөгө колдонулат. Мыйзам долбоору менен ошол ишкерлер үчүн орточо эмгек ақынын өлчөмүндө төлөштөт, жалпысынан Республика боюнча 1034 сомду жана 517 сомду түзөт. Төлемдердөр жалпысынан 44%га төмөндөйт.

Мыйндан сырткары, Соцфонд орточо эмгек ақылар боюнча маалыматты устүбүздөгү жылдын 1-декабрына чейин жарыялап турат, ал эми тариф чендери мурункудай 1-июлдан эмес, кийинки жылдын 1-январынан тартып эсептөт, тагыраагы 2017-жылы 2015-жылдын орточо эмгек ақынын 44%га төмөндөйт.

- Азыркы колдонулуп жаткан мыйзам боюнча юридикалык жакты түзбөстөн берилген лицензиялардын негизинде иштеген жана гонорар (сый акы) алган жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф чендерин орточо эмгек ақынын 10 пайыз өлчөмүндө белгиленген.

Ал эми гонорардын суммасы 300 сом да, 500 сом да болушу мүмкүн. Жеке ишкерлер гонорарга салыштырмалуу көп суммада камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө мажбур болтууда. Бул кирешесин жашырууга алып келет. Бул боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөр каралганбы?

- Мыйзам долбоорунда жеке ишкерлерге камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф чендерин төмөндөтүү маселеси каралууда. Бирок, атайын салык режиминин негизинде үктиярдуу патент сатып алып, контейнерлерден, күркөлөрдөн, лотоктордон жана соода орундарынан төвөр тиешелүү болот. Алар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөштөт.

- Мыйзамдарга азыркы өзгөртүүлөрдү эске алсак, дайкан-фермердик чарбалар



тариф чендери 2016-жылы белгиленген деңгээлде орточо эмгек ақынын 6 жана 3% өлчөмүндө өзгөртүлбөстөн калат, бул жалпысынан Республика боюнча 2017-жылы 578 сомду жана 289 сомду түзөт. Азыркы кезде орточо эмгек ақынын 8 жана 4% өлчөмүндө төлөштөт, жалпысынан Республика боюнча 1034 сомду жана 517 сомду түзөт. Төлемдердөр жалпысынан 44%га төмөндөйт.

- Азыркы колдонулуп жаткан мыйзам боюнча юридикалык жакты түзбөстөн берилген лицензиялардын негизинде иштеген жана гонорар (сый акы) алган жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф чендерин орточо эмгек ақынын 10 пайыз өлчөмүндө белгиленген. Ал эми гонорардын суммасы 300 сом да, 500 сом да болушу мүмкүн. Жеке ишкерлер гонорарга салыштырмалуу көп суммада камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө мажбур болтууда. Бул кирешесин жашырууга алып келет. Бул боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөр каралганбы?

- Ооба, Мыйзам долбоорунда алар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф чендерин көп жылдык тигилген өсүмдүктөрө каралган айыл чарба жерлерин пайдалангандыры учун базалык чендерге төлемекчи. Камсыздандыруу төгүмдөрүн участокту ижарага алган адам төлөйт. Көп жылдык тигилген өсүмдүктөрө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин эн чон базалык чени Кара-Суу районунда жылына 246 сом суммасында белгиленген. Эгерде юридикалык жакты түзбөгөн дайкан чарбада орто эсеп менен 4 адам иштесе, алар мүчөсү үчүн төлөө турган сумма жылына 61,5 сомду же айна 5,1 сомду түзөт. Мыйнда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө менен көлөхкөтөпенен пенсия дайындоо үчүн камсыздандыруу стажына жана жеке камсыздандыруу эсебинде топтоолорго ээ болушат.

- Жайыт пайдалануучулар камсыздандыруу төгүмдөрүн кантит төлөй алышат?

- Жайыттарды пайдаланганындыгы үчүн Мыйзамда камсыздандыруу тарифтеринин базалык чени белгиленген. Жайыт пайдалануучулар камсыздандыруу төгүмдөрүн чөп чабындылар, жайыттар үчүн каралган базалык ченден төлөшү керек. Чөп чабындылар жана жайыттар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин эн жогорку базалык чени 20 сом суммасында белгиленген. Эн төмөнкү сумма 7 сом. Айыл тургундарын келечектеги пенсиясын туптөөгө жоопкерчилик менен мамиле кылышып, камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө чакырабыз.

- Салык кодексинде патентти 1, 2, 15, 30, 90 же 180 күндүк мөөнөткө, кийинкисин катары менен сатып алууга болот.

- Камсыздандыруу төгүмдөрүн канча күн иштегенибизге карабастан, бардык айга жүргүзүүгө аргасыбыз. Ошондуктан, ишкерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн четтеп жатышат. Ушул ченемди кайра каратап чыгуу керек. Чындыгында, ишкерлер бул маселе менен бир нече жолу кайрылышкан. Ушуга байланыштуу мыйзам долбоору менен камсыздандыруу төгүмдөрү КР Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте төлөнөөрү каралган. Учурда Соцфонд тарабынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө тартиби жөнүндө нускамага өзгөртүүлөрдү киргизүү иштелип жатат. Анда камсыздандыруу полистер патент колдонулган мөөнөткө бериле турган ченемдер, камсыздандыруу төгүмдөрүн тартипте төлөнөөрү каралган.

- Азыркы учурда мыйзам долбоору менен тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилип, токой фондунун участоктору үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин көп жылдык тигилген өсүмдүктөрө каралган айыл чарба жерлерин пайдалангандыры учун базалык чендерге төлемекчи. Камсыздандыруу төгүмдөрүн участокту ижарага алган адам төлөйт. Көп жылдык тигилген өсүмдүктөрө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин эн чон базалык чени Кара-Суу районунда жылына 246 сом суммасында белгиленген. Эгерде юридикалык жакты түзбөгөн дайкан чарбада орто эсеп менен 4 адам иштесе, алар мүчөсү үчүн төлөө турган сумма жылына 61,5 сомду же айна 5,1 сомду түзөт. Мыйнда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө менен көлөхкөтөпенен пенсия дайындоо үчүн камсыздандыруу стажына жана жеке камсыздандыруу эсебинде топтоолорго ээ болушат.

- Жеке ишкерлер өздөрү үчүн камсыздандыруу полиисин сатып алышат, а жалданган кызматкерлер үчүн отчет беришет. Жаны мыйзамда кандайдыр бир өзгөртүүлөр каралып жатабы?

- Жогоруда белгиленгендей, камсыздандыруу төгүмдөрү КР Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте төлөнөт. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн Нускамага белүккө өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Мисалы, жеке ишкерлер өзү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө тартибин тандоо жөнүндө КР Социалдык фондунун региондук органдына жазуу жүзүндө арыз берүү, же эсептешүү ведомосттун берүү аркылуу, же камсыздандыруу полисин сатып алуу аркылуу отчеттүк жылды башында 1 жолу тандоо укугунда ээ.

Асель БАРЫКТАБАСОВА